

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2018-жылдын 30-сентябрына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 466 916	1 176 633	1 212 316
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	2 935 805	3 017 767	4 312 690
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	4 549 033	3 836 293	5 870 369
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(8 313)	-	(11 014)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	4 540 720	3 836 293	5 859 355
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	5 655 047	4 434 401	5 176 429
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	60 470	118 573
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	93 947	20 788	13 738
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 900)	(431)	(289)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	92 047	20 357	13 449
Кардарларга берилген кредиттер	11 595 132	9 850 068	9 324 527
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(887 185)	(914 102)	(811 857)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	10 707 946	8 935 965	8 512 669
Негизги каражаттар	661 575	610 843	649 451
Материалдык эмес активдер	113 476	106 818	125 709
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	129 966	128 805	129 144
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	168 626	127 887	133 358
Башка активдер	965 826	759 028	786 811
Жыйынтыгында, активдер	27 437 950	23 215 267	27 029 956
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	318 202	265 281	306 296
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	18 465 100	15 080 634	18 223 632
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери	910 390	785 274	907 566
Улуттук банктан алынган кредиттер	857 790	856 762	856 762
Башка тартылган каражаттар	1 196 749	1 272 279	1 388 428
Субординацияланган карыз	106 391	111 726	111 617
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	303 114	119 466	237 562
Төлөөгө каралган пайдадан салык	7 234	486	8 481
Башка милдеттенмелер	841 219	644 985	776 131
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	23 006 189	19 136 894	22 816 475
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 212 353	1 201 524	1 204 691
Номиналдан үстөк салынган капитал	34 292	33 986	34 076
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	2 938 261	2 687 833	2 694 919
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	246 855	155 031	279 795
Жыйынтыгында, капитал	4 431 761	4 078 373	4 213 481
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	27 437 950	23 215 267	27 029 956

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2018-жылдын 30-сентябрына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.09.2018	30.09.2017
Пайыздык кирешелер	1 333 522	1 280 327
Пайыздык чыгашалар	(570 535)	(566 642)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	762 987	713 685
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(72 022)	55 880
Таза пайыздык кирешелер	690 965	769 565
Алынган комиссиялык төлөмдөр	257 897	227 634
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(111 786)	(91 355)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	137 634	145 276
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	3 886	5 122
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	28 639	20 261
Башка кирешелер	44 239	12 891
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	42 504	(178 492)
Пайыздык эмес таза кирешелер	403 014	141 337
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	1 093 978	910 902
Операциялык чыгашалар	(830 336)	(736 616)
Операциялык иштен түшкөн пайда	263 642	174 286
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	263 642	174 286
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(16 788)	(19 256)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	246 855	155 031
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	246 855	155 031

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Гульнара Шамшиева

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature in blue ink.

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2018-жылдын 30-сентябрына карата (аны кошо алганда) абал боюнча


Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	11,3%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0,3%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	2,8%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	9,6%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	28,1%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.2)	кеминде 6%	26,5%
Лeverаж (K2.3)	кеминде 8%	15,5%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	70,9%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	28,1%

Башкы бухгалтер



Чолпон Суванбекова


Финансылык иш багытынын жетекчиси



Гульнара Шамшиева

Банк Башкармалыгынын Төрагасы





Кванг-Янг Чой



ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 466 916	1 176 633	1 212 316
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	2 935 805	3 017 767	4 312 690
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	4 549 033	3 836 293	5 870 369
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(8 313)	-	(11 014)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	4 540 720	3 836 293	5 859 355
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 655 047	4 434 401	5 176 429
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	-	60 470	118 573
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	93 947	20 788	13 738
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(1 900)	(431)	(289)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	92 047	20 357	13 449
Кредиты, выданные клиентам	11 595 132	9 850 068	9 324 527
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(887 185)	(914 102)	(811 857)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	10 707 946	8 935 965	8 512 669
Основные средства	661 575	610 843	649 451
Нематериальные активы	113 476	106 818	125 709
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	129 966	128 805	129 144
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	168 626	127 887	133 358
Прочие активы	965 826	759 028	786 811
Итого активы	27 437 950	23 215 267	27 029 956
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	318 202	265 281	306 296
Счета и депозиты клиентов	18 465 100	15 080 634	18 223 632
Счета и депозиты органов Правительства КР и местных органов власти	910 390	785 274	907 566
Кредиты, полученные от НБКР	857 790	856 762	856 762
Прочие привлеченные средства	1 196 749	1 272 279	1 388 428
Субординированный долг	106 391	111 726	111 617
Облигации, выпущенные банком	303 114	119 466	237 562
Налог на прибыль к оплате	7 234	486	8 481
Прочие обязательства	841 219	644 985	776 131
Итого обязательства	23 006 189	19 136 894	22 816 475
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1 212 353	1 201 524	1 204 691
Капитал, внесенный сверх номинала	34 292	33 986	34 076
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	2 938 261	2 687 833	2 694 919
Прибыль текущего года	246 855	155 031	279 795
Итого капитал	4 431 761	4 078 373	4 213 481
Итого обязательства и капитал	27 437 950	23 215 267	27 029 956

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления

Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 сентября 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2018	30.09.2017
Процентные доходы	1 333 522	1 280 327
Процентные расходы	(570 535)	(566 642)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	762 987	713 685
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	(72 022)	55 880
Чистые процентные доходы	690 965	769 565
Комиссии полученные	257 897	227 634
Комиссии уплаченные	(111 786)	(91 355)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	137 634	145 276
Доход (убыток) от дочерних компаний	3 886	5 122
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	28 639	20 261
Прочие доходы	44 239	12 891
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	42 504	(178 492)
Чистые непроцентные доходы	403 014	141 337
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	1 093 978	910 902
Операционные расходы	(830 336)	(736 616)
Прибыль от операционной деятельности	263 642	174 286
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	263 642	174 286
Расходы по налогу на прибыль	(16 788)	(19 256)
Чистая прибыль (убыток) за период	246 855	155 031
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	246 855	155 031

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Кванг-Янг Чой

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ


по состоянию на 30 сентября 2018 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	11,3%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0,3%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	2,8%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	9,6%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 12%	28,1%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 6%	26,5%
Лeverаж (K2.3)	не менее 8%	15,5%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	70,9%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 20%	28,1%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Кванг-Янг Чой